

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2018-жылдын 31-мартына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.03.2018	31.03.2017	31.12.2017
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 311 340	1 023 302	1 212 316
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	3 414 023	3 987 214	4 312 690
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	5 936 730	7 517 627	5 870 369
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(8 212)	-	(11 014)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	5 928 518	7 517 627	5 859 355
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	6 233 910	2 573 773	5 176 429
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	37 180	28 603	118 573
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	10 443	42 777	13 738
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(222)	(189)	(289)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	10 221	42 588	13 449
Кардарларга берилген кредиттер	10 076 385	9 046 923	9 324 527
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(793 577)	(889 512)	(811 857)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	9 282 808	8 157 411	8 512 669
Негизги каражаттар	658 474	619 238	649 451
Материалдык эмес активдер	115 614	102 474	125 709
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	128 381	128 708	129 144
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	138 918	113 844	133 358
Башка активдер	799 480	701 043	786 811
Жыйынтыгында, активдер	28 058 865	24 995 824	27 029 956
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	411 797	283 948	306 296
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	19 266 726	16 008 944	18 223 632
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери	731 212	1 539 063	907 566
Улуттук банктан алынган кредиттер	867 141	649 762	856 762
Башка тартылган каражаттар	1 265 281	1 456 256	1 388 428
Субординацияланган карыз	113 995	103 746	111 617
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	314 503	368 945	237 562
Төлөөгө каралган пайдадан салык	6 534	-	8 481
Башка милдеттенмелер	792 291	620 480	776 131
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	23 769 478	21 031 144	22 816 475
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 197 569	1 200 621	1 204 691
Номиналдан үстөк салынган капитал	33 874	33 960	34 076
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	2 958 059	2 685 813	2 694 919
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	99 885	44 285	279 795
Жыйынтыгында, капитал	4 289 387	3 964 679	4 213 481
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	28 058 865	24 995 824	27 029 956

Башкы бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Мансур Али Халари

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Кванг-Янг Чой

Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2018-жылдын 31-мартына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.03.2018	31.03.2017
Пайыздык кирешелер	416 668	425 264
Пайыздык чыгашалар	(181 877)	(203 290)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	234 791	221 974
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	19 482	69 700
Таза пайыздык кирешелер	254 273	291 674
Алынган комиссиялык төлөмдөр	73 800	69 471
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(32 160)	(31 212)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	36 698	40 407
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	7 053	4 751
Башка кирешелер	3 934	3 918
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	22 152	(99 098)
Пайыздык эмес таза кирешелер	111 478	(11 762)
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	365 752	279 912
Операциялык чыгашалар	(259 269)	(230 702)
Операциялык иштен түшкөн пайда	106 483	49 210
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	106 483	49 210
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(6 598)	(4 925)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	99 885	44 285
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	99 885	44 285

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой

Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2018-жылдын 31-мартына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Белгилөөлөр	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.1	не более 20%	11,6%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.2	не более 15%	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.3	не более 30%	3,0%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.4	не более 15%	9,8%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти	K2.1	не менее 12%	26,8%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти	K2.2	не менее 6%	26,0%
Лeverаж коэффициенти	K2.3	не менее 8%	14,8%
Ликвиддүүлүк ченеми	K3.1	не менее 45%	84,1%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)		не менее 20%	26,8%

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2018	31.03.2017	31.12.2017
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 311 340	1 023 302	1 212 316
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	3 414 023	3 987 214	4 312 690
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	5 936 730	7 517 627	5 870 369
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(8 212)	-	(11 014)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	5 928 518	7 517 627	5 859 355
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 233 910	2 573 773	5 176 429
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	37 180	28 603	118 573
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	10 443	42 777	13 738
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(222)	(189)	(289)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	10 221	42 588	13 449
Кредиты, выданные клиентам	10 076 385	9 046 923	9 324 527
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(793 577)	(889 512)	(811 857)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	9 282 808	8 157 411	8 512 669
Основные средства	658 474	619 238	649 451
Нематериальные активы	115 614	102 474	125 709
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	128 381	128 708	129 144
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	138 918	113 844	133 358
Прочие активы	799 480	701 043	786 811
Итого активы	28 058 865	24 995 824	27 029 956
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	411 797	283 948	306 296
Счета и депозиты клиентов	19 266 726	16 008 944	18 223 632
Счета и депозиты органов Правительства КР и местных органов власти	731 212	1 539 063	907 566
Кредиты, полученные от НБКР	867 141	649 762	856 762
Прочие привлеченные средства	1 265 281	1 456 256	1 388 428
Субординированный долг	113 995	103 746	111 617
Облигации, выпущенные банком	314 503	368 945	237 562
Налог на прибыль к оплате	6 534	-	8 481
Прочие обязательства	792 291	620 480	776 131
Итого обязательства	23 769 478	21 031 144	22 816 475
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1 197 569	1 200 621	1 204 691
Капитал, внесенный сверх номинала	33 874	33 960	34 076
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	2 958 059	2 685 813	2 694 919
Прибыль текущего года	99 885	44 285	279 795
Итого капитал	4 289 387	3 964 679	4 213 481
Итого обязательства и капитал	28 058 865	24 995 824	27 029 956

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Мансур Али Халари

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 марта 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2018	31.03.2017
Процентные доходы	416 668	425 264
Процентные расходы	(181 877)	(203 290)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	234 791	221 974
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	19 482	69 700
Чистые процентные доходы	254 273	291 674
Комиссии полученные	73 800	69 471
Комиссии уплаченные	(32 160)	(31 212)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	36 698	40 407
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	7 053	4 751
Прочие доходы	3 934	3 918
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	22 152	(99 098)
Чистые непроцентные доходы	111 478	(11 762)
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	365 752	279 912
Операционные расходы	(259 269)	(230 702)
Прибыль от операционной деятельности	106 483	49 210
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	106 483	49 210
Расходы по налогу на прибыль	(6 598)	(4 925)
Чистая прибыль (убыток) за период	99 885	44 285
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	99 885	44 285

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 31 марта 2018 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком	К1.1	не более 20%	11,6%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком	К1.2	не более 15%	0,1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком	К1.3	не более 30%	3,0%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком	К1.4	не более 15%	9,8%
Коэффициент адекватности суммарного капитала	К2.1	не менее 12%	26,8%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня	К2.2	не менее 6%	26,0%
Коэффициент левераджа	К2.3	не менее 8%	14,8%
Норматив ликвидности	К3.1	не менее 45%	84,1%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")		не менее 20%	26,8%

Главный Бухгалтер



[Handwritten signature]

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

[Handwritten signature]

Мансур Али Халари

Председатель Правления

[Handwritten signature]

Кванг-Янг Чой

[Handwritten signature]